



Мээрим Киналиева
Гуманитардык факультет
Синхрон-котормочулук бөлүмү
meerim.kinalieva@manas.edu.kg

Билими

1	Магистр	2000 - 2005	Европа Цивилизациялары Факультети, БГУ
2	Магистр	2007 - 2009	Менеджмент, БФЭА

Диссертациялары

1	Магистрдик диссертация	2009	Кичи ана Орто ишканалар Экономика жана Менеджмент, Бишкекская Финансово- Экономическая Академия
---	------------------------	------	--

Илимий багыттары

Башкаруу жана уюштуруу, Экономика, Экономика политикасы, Экономика теориясы,
Англис лингвистикасы, Англис тили, Англис тили жана адабияты, Англисче, Менеджмент

Берген сабактары

TKI-207 Ырааттуу котормо i

TKI-305 Синхрондук котормо i

TKI-401 Тил үйрөтүү методикасы

TKI-403 Синхрондук котормо iii

TKI-419 Медициналык тексттерди которуу

TKI-452 Дипломдук иш ii

TKT-301 Экинчи чет тилдин практикалык курсу iii

TKI-108 Англис тилинин тарыхы

TKI-204 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы i - коомдук-саяси

TKI-206 Ырааттуу котормо ii

TKI-469 Оозеки котормонун практикасы iv (синхрондук котормо ii)

TKI-475 Гид-котормочулук

TKI-482 Конференция котормочулугу

TKI-304 Синхрондук котормо ii

TKT-302 Экинчи чет тилдин практикалык курсу iv**

TKI-451 Дипломдук иш i

STJ-302 Өндүрүштүк практика

TKI-376 Оозеки котормонун практикасы iii (синхрондук котормо i)

TKI-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы iii (юрид.текст)

TKI-379 Оозеки котормонун практикасы ii (ыраттуу котормо ii)

TKI-381 ?

TKI-385 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү

TKI-151 Тил үйрөтүү методикасы

TKI-268 Оозеки котормонун практикасы i (ыраттуу котормо i)+к.иш

TKI-384 Расмий документтерден которуу

TKI-458 Конференция котормочулугу

STJ-404 Практика iii

TKI-441 Англис тилинин практикалык курсу vii

TKI-442 Англис тилинин практикалык курсу viii

TKI-449 Оозеки котормонун практикасы iv (синхрондук котормо ii)

BTZ-451 Дипломдук иш i

TTR-375 Экинчи чет тилинин практикалык курсу iii

BTZ-452 Дипломдук иш ii

TKI-252 Жазуу т®р®нди котормонун практикасы iii (коомдук жана с

TKI-356 Оозеки котормонун практикасы iii (синхрондук котормо i)

TKI-359 Оозеки котормонун практикасы ii (ыраттуу котормо ii)

TKI-362 Англис тили v (синтаксис ii)

TKI-363 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү

TKI-443 Жазуу түрүндө котормонун практикасы v (техникалык текст)

TKI-330 Синхрон которуунун практикалык курсу ii

TKI-333 Синхрон которуунун практикалык курсу i

TKI-426 Синхрон которуунун практикалык курсу iv

TKI-427 Синхрон которуунун практикалык курсу iii

TKI-437 Медициналык тексттерди которуу

TKI-241 Тил үйрөтүүнүн методикасы

TKI-247 Котормонун лингводидактикасы

TKI-250 Оозеки котормонун практикасы i (ыраттуу котормо i)

TKI-223 Тил үйрөтүү ыкмалары

YÖD-102 Курстук иш i

TKI-142 Англис тилинин практикалык курсу ii

TKI-235 Оозеки котормонун практикалык курсу i

TKI-230 Оозеки котормонун практикалык курсу ii

YÖD-302 (курстук иш)

TKI-328 Которуу ыкмалары жана практикасы i

TKI-301 Синхрон котормо теориясы жана практикасы i

TKI-302 Синхрон котормо теориясы жана практикасы ii

TKI-305 Илимий текст которуу i

TKI-404 Конференция материалдарын которуу

TKI-407 Синхрон котормо теориясы жана практикасы iii

TKI-408 Медициналык термин жана тексттерди которуу

TKI-451 Дипломдук иш i

TKI-452 Дипломдук иш ii

YÖD-202 (курстук иш)

TKI-403 Саясий жана экономикалык тексттерди которуу

TKI-203 Оозеки которуу i

TKI-204 Оозеки которуу ii

TKI-405 Илимий жана техникалык тексттерди которуу i

TKI-403 Саясий жана экономикалык тексттерди которуу

TKI-405 Илимий жана техникалык тексттерди которуу i

TKI-407 Синхрон котормо теориясы жана практикасы iii

TKI-301 Синхрон котормо теориясы жана практикасы i

MKT-407 Оозеки котормонун практикалык курсу

MKT-408 Конференция котормолору

MKT-409 Котормодо өзгөчө темалар i

MKT-410 Котормодо өзгөчө темалар ii

TKI-202 Салыштырмалуу грамматика

MKI-408 Конференция котормолору

MKI-410 Котормодо өзгөчө темалар ii

MKI-451 Дипломдук иш i

МКІ-452 Дипломдук иш ii
 МКТ-302 Котормодо өзгөчө темалар ii
 МКТ-301 Котормодо өзгөчө темалар i
 МКІ-409 Котормодо өзгөчө темалар i
 МТІ-451 Дипломдук иш i
 МКІ-405 Синхрондук котормоо практикасы i
 МКІ-406 Синхрондук котормоо практикасы ii
 МКІ-303 Синхрондук котормо практикасы i
 МКТ-303 Синхрондук котормо практикасы i
 МКТ-304 Синхрондук котормо практикасы ii
 МКІ-301 Котормодо өзгөчө темалар i
 МКІ-302 Котормодо өзгөчө темалар ii
 МКІ-304 Синхрондук котормо практикасы ii
 МТІ-452 Дипломдук иш ii
 МКІ-208 Оозеки которуу ii
 МКІ-207 Оозеки которуу i
 İNG-204 Англис тили iv
 МКІ-305 Текст котормолору i (эне тилден башка тилге)
 МКІ-311 Текст котормолору i (башка тилден эне тилге)
 МТІ-401 Расмий документтерди которуу i
 МКІ-306 Текст котормолору ii (эне тилден башка тилге)
 МТІ-402 Расмий документтерди которуу ii
 МКІ-312 Текст котормолору ii (башка тилден эне тилге)
 МКІ-205 Текст котормолору i
 МКІ-206 Текст котормолору ii
 МКІ-318 Аудио-визуалдык куралдардан жасалган котормолор
 İNG-101 Англис тили i

Административдик кызматтары

#	Кызматы	Бөлүм	Башталышы	Бүтүшү
1	Жогорку окуу жай директорунун жардамчысы	Чет тилдер жогорку мектеби	18.11.2019	23.02.2020

#	Кызматы	Бөлүм	Башталышы	Бүтүшү
2	Жогорку окуу жай директорунун жардамчысы	Чет тилдер жогорку мектеби	24.02.2020	26.05.2021

Башка журналдарда басылган макалалары

1. [M.KİNALİYEVA](#). (2020). Translation adequacy in multilingual communities. ITObIAD, (3), 602-609. <http://www.dergipark.org.tr/en/pub/itobiad>.